

**Изденүүчү Эралиева Ырыс Сагынбекованын «Зайыр  
Мамытбековдун адабий мурастары» деген темадагы 10.01.01 – кыргыз  
адабияты адистиги боюнча филология илимдеринин кандидиаты  
окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясына  
расмий оппоненттик**

**П И К И Р**

Кыргыз адабияттаануу жана жана дүйнөлүк адабияттаануу илиминде адабий сын жана кормо теориясы көп кырдуу өнүгүп келе жаткан илимий тармактардын бири болуп эсептелинет. Кыргыз адабий сыннын жана кормосунун калыптанышы жана анын өнүгүшүн Касым Тыныстанов, Сыдык Каравеев, Токчоро Жолдошев, Аалы Токомбаев, Кенешбек Асаналиев, Тазабек Саманчын, Качкынбай Артықбаев, К.Бобулов сыйктуу классик адабиятчылардын ысымысыз элестетүү мүмкүн эмес. Ысымы аталган бул улуу инсандардын чыграмачылыгы, алардын кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө кошкон салымы тууралуу бир кыйла эмгектер жазылыш, илимий диссертациялар корголуп, атайы китеңкана архивинин пайдубалы туруп калды деп айтсак жаңылыштайбыз. Мындай эмгектердин, тактап айтканда, кыргыз адабий сыннын салым кошкон адабияттаануучулардын эмгектери байма-бай талдоого алыныш, аларга карата улам сын пикирлерди жараткан илимий иштердин жазылыш турушу, кыргыз адабиятынын тарыхын дагы да байытшып, дагы да өнүгүүсүнө шарт түзүп туары баарыбызга маалым.

«Зайыр Мамытбековдун адабий мурастары» деген темада жазылган диссертация мына ушул максатта жазылган илимий эмгектердин бири болуп саналат. Зайр Мамытбеков кыргыз адабий сыннында, кормо теориясынын калыптануу жана өнүгүү жолунда өз орду, бар таланттуу инсан. Зайыр Мамытбековдун адабий изилдөөсүнүн мазмунун «Манас» эпосу, Алыкул Осмоновдундуң поэтикалык чыгармалары жана кормолору, япон ырларынын, орус классиктери менен батыш элдеринин поэзиясынын кормолору түзүп турат.

«Зайыр Мамытбековдун адабий мурастары» деп аталган диссертация кыргыз адабиятынын тарыхында, манас таануу илимининде, адабий сында, кормо теориясында өз орду бар инсандын чыгармачылыгы тууралуу жазылган.



Диссертациялык иштин актуалдуулугу Зайыр Мамытбековдун адабий мурастарын системалаштырып, анын эмгектерин иликтөөгө алып, ошону менен катар кыргыз адабияттаануунун жана XX кылымдын экинчи жарымынан кийинки котормонун өнүгүшүнө бүгүнкү күндөгү адабияттаануунун мыйзамченемдүүлүктөрүн эске алып, бүгүнкү адабияттаануунун өнүтүнөн карап баа бергендинде.

Диссертациялык иш структарылык жактан Киришүүдөн жана «*Зайыр Мамытбековдун адабий процесстеги историографиясы*», «*Манас* эпосу Зайыр Мамытбековдун салыштырма-аналитикалык изилдөөлөрүндө», «*Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы жана котормочулук ишмердүүлүгү Зайыр Мамытбековдун изилдөөлөрүндө*», «*Зайыр Мамытбековдун котормолорунда орус жана чыгыш классиктери: эквиаленттүүлүгү жана адекваттуулугу*» деп аталган 4 главадан, корутунду жана колдонулган адабияттардын тизмесинен турат.

Киришүүдө изилдөөнүн талабына ылайык Зайыр Мамытбековдун мурастарына жалпы обзор берилip, диссертациянын актуалдуулугун, изилдөөнүн предмети, илимий иштин жаңылыгы, изилдөөнүн максаты, милдеттери так көрсөтүлүп, илимий иштин илимий-теориялык жана практикалык мааниси ачылып берилген. Коргоого киргизилген жоболор менен катар изденүүчүнүн жеке салымынын мазмуну так көрсөтүлгөн.

«*Зайыр Мамытбековдун адабий процесстеги историографиясы*» деп аталган глава «*Зайыр Мамытбеков – XX кылымдын экинчи жарымындагы адабий процесстин көрүнүктүү өкүлү*», «*Манастаануунун, адабий сындын, осмоновтаануунун, котормонун теориясы жана практикасынын историографикасы*» деп эки параграфка бөлүнгөн.

Бириңчи параграфта Зайыр Мамытбеков 50-жылдардагы көрүнүктүү адабий сынчы катары каралып, анын 50-жылдардан 80-жылдардын ортосуна чейин илимий-изилдөө иштери менен жигердүү алектенип, бул убакыт аралыгында кыргыз адабиятынын теоретикалык проблемасына арналган 50 дөн ашык илимий иштерди жараткандыгын белгилеп өткөн. Бул илимий эмгектердин изилдөө объектисин Алыкул Осмоновдун поэтикалык чыгармалары жана котормолору, С.Карачев, Т.Сатылганов, В.Маяковский жана К.Сарыкулакованын революциялык ишмердүүлүгү түзүп турғандыгын жалпы айтып келип, аталган инсандардын чыгармачылыгына арналган ар бир эмгектердин жарыяланыш тарыхын бирден санап өткөн. Параграфтын темасы

айтып турғандай эле, Зайыр Мамытбековдун илимий әмгектеринин историографиясы күлдаттык менен, анын бир әмгеги калтырылбай баарын тегиз хронологиясы менен көрсөтүп берген.

*«Манастаануу, адабий сын, осмоновтаануу, котормонун теориясы жсана практикасынын историографиясы»* параграфында, изденүүчү «Манас» эпосунун ошол мезгилдеги изилдөө тарыхына, манастаануучулардын илимий әмгектерине кенен токтолуп, алгачкы манастаануучулардын әмгектери тууралу баяндап, андан соң Зайыр Мамытбеков тарабынан изилдөөгө алынган манастаануучулардын әмгектеринин бири калтырылбай толугу менен берилген. 20-50-жылдардагы адабий сынга дагы изилдөөчү жалпы обзор жасап келип, ошол мезгилдеги адабий сындын өнүгүшүнө токтолуу менен Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгына, анын котормолоруна Зайыр Мамытбеков тарабынан берилген бааны ачып берүү аракеттери менен жалпы историографикасына берип өткөн.

Биринчи главаны жыйынтып жатып, изденүүчү, Зайыр Мамытбековдун «Манас» эпосун изилдөөчү, Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы, котормочу жана сынчы катары XX кылымдын экинчи жарымында адабий процесстин көрүнүктүү өкүлү катары баалап, Зайыр Мамытбековдун адабий мурасын адабий процесстин жетишкендиги катары караган.

*«Манас» эпосу Зайыр Мамытбековдун салыштырма-аналитикалык изилдөөлөрүндө»* деп аталган глава *«Манас» эпосунун алгачкы жазып алуу иштери Зайыр Мамытбековдун трактовкасында»*, *«Манас» эпосунда чагылдырылган доорлордун муноздомөсү»*, *«Манас» эпосунун поэтикасы жсана идеялык-эстетикалык мазмуну»*, *«Манас» эпосунун баалуулуктарынын жсана маданий-эстетикалык баасы»* деп төрт параграфка бөлүнүп, ар бир параграфтын аталышына карата изденүүчү теманы ачып берүүгө аракет жасаган.

*«Манас» эпосунун алгачкы жазып алуу иштери Зайыр Мамытбековдун трактовкасында»* деп аталган параграфтын объекти Зайыр Мамытбековдун Э.Абылдаев менен биргеликте жазган «Манас» эпосун изилдөөнүн кээ бир маселелери», «Отражение жизни и борьбы киргизов эпосу «Манас» монографиялары каралып, илимий методологиянын негизи катары Р.Кыдырбаева, С.Мусаев, К.Х.Джидеева, К.Рысалиев, С.Шимеев, Ш.Акмолдоева, Е.Огнева, В.Виноградов сыйктуу улуттук жана чет элдик окумуштуулардын әмгектери алынган.

Откөн жүз жылдыктын алтымышынчы жылдары Зайыр Мамытбековдун «Манас» эпосун изилдөөгө арналган көлөмдүү эмгектеринин бири үч бөлүктөн турган («Мажму-атут-товарих», «Чохан Валихановдун «Манастан» жазып алган эпизоду», В.В.Радлов жазып алган «Манастын» варианты) «Манас» до Октябрской революции» аттуу «Манас» эпосун изилдөөнүн кээ бир маселелери» монографиясынын ичиндеги эмгегине токтолуп, изденүүчү Зайыр Мамытбеков тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөнүн ар бир бөлүгүнө «Манас» эпосу тууралуу изилдөөчүлөрдүн эмгектерин өз алдынча кандай баа берип, кандай талдоого алгандыгына бирден токтолуп өткөн. Айталы, «Мажму атут-товарихтин» «Манаска» байланышкан окуяларын Сагымбай Орозбаков менен Саякпай Карадаевдин варианттарына салыштырып карап, алардын ортосундагы окошоштуктар менен айырмачылыктарга талдоо жүргүзгөндүгүнө токтолуп, ошону менен катар Зайыр Мамытбековдун «Мажму-атут-товарихтеги» салыштырууларды бул эмгек тууралуу изилдөө жүргүзгөн Е.Мозольков, У.Жакишев, О.Соороновдун изилдөөлөрү менен салыштырганы изденүүчүнүн теманы ачып берүүдөгү жандуу талдоо жасаганга жетишкен деп айтууга болот. Зайыр Мамытбековдун эпос тууралуу изилдөөсүнүн чыныгы жүзү, эпоско карата айтылган пикирлеринин баасы дал ушул окумуштуу-изилдөөчүлөрдүн эмгектери менен салыштыра карагандыгы менен так аныкталып ачылган.

Изденүүчү аталган эмгектин экинчи бөлүгү катары каралган эпостун Октябрь революциясына чейинки изилдөөсүндөгү Чохан Валиханов, В.Радловдордун изилдөөсүнө баа берген Зайыр Мамытбековдун пикирин алыш чыгып, айрым учурларда бул Октябрь революциясына чейин манастаануучулардын пикирлерине каршы чыккан учурларын да баса белгилеп өткөн, айталы Чохан Валихановдун «Дневник поездки на Иссык-Куль» күндөлүгү менен кенен таанышып чыккан Зайыр Мамытбеков окумуштуунун «Манас» эпосу менен терең тааныш эмес экендигин, Чохан Валиханов тарабынан чыгарылган жыйынтыктар менен макул эмес экендигин билдирген пикирлерин улам берип отурган. Зайыр Мамытбеков Чохан Валиханов тарабынан жазылып алынган тексттерге окуяларды Сагымбай Орозбаков менен Саякпай Карадаевдин, Кара ырчынын варианты менен салыштырууларынын баарын иреттеп көрсөтүп берген.

Изилдөөнүн объектиси болгон Чохан Валиханов менен В.Радлов тарабынан жазылып алынган тексттерге карата жүргүзүлгөн А.Кылышев, И.Веселовский, Ш.Акмолдоевлардын эмгектери менен салыштырып, алардын

иликтөөлөрүн катар коюп, жандуу талдоого жетишкен. Ошону менен катар изденүүчү Зайыр Мамытбековдун «Манас» эпосу тууралуу изилдөөсүн манастаануу илиминин өнүгүшүнө кошкон салымы чоң окумуштуу катары аныктого жетишкен.

**«Манас» эпосунда чагылдырылган доорго мүнөздөмө»** аталышындагы параграфта «Отражение жизни и борбы киргизов в эпосе «Манас» монографиясын изилдөө объектиси катары алынган. Эпостогу доорго мүнөздөмө берип, жана анын идеялык-эстетикалык мазмунун, эпостун поэтикасын, стилин жана эпостун маданий-тарыхый баалуулугун кантит ачып бергендин изденүүчү толук баяндайт. Зайыр Мамытбеков өзүнүн эпостогу чагылдырылган доорго берген мүнөздөмөсүн С.Киселев, В.Бутанаевдин эмгектерине таянуу аркылуу жыйынтык чыгаргандыгын белгилейт. Изденүүчү Зайыр Мамытбековдун эпостогу чагылдырылган доорлорго кандай мүнөздөмө бергендине токтолуу менен катар, окумуштуу Р.Кыдырбаевын изилдөөлөрү менен паралель коюп салыштырып, эки окумуштуунун иликтөөлөрүндөгү окшоштуктарды жана айырмачылыктарын алып чыккан. Зайыр Мамытбековдун текстологиялык анализинин жыйынтыгын, «Манас» эпосунун поэтикасынын анализин, сюжеттин уюштурулуш принциптерин жана өзгөчөлүктөрү тууралуу иликтөөлөрүн ачып берүүгө аракет жасаган. Изденүүчү Зайыр Мамытбековдун «Манас» эпосу боюнча изилдөөсү катардагы белгилүү болгон манастаануучулар сыйктуу эле советик идеологиянын таасиригин алдында калгандыгын жашыrbайт, бирок ошол эле учурда алардан өзгөчөлөнгөн тарааптарын таап чыгууга аракеттерди жасап, башка окумуштуу изилдөөчүлөрдөн айырмаланып, Зайыр Мамытбеков эпостогу образдардын портреттерине өзгөчө көңүл бургандыгы менен айрымаланарын баса белгилейт.

**«Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы жана котормочулук ишмердүүлүгү Зайыр Мамытбековдун изилдөөлөрүндө»** главасын изденүүчү

**«Алыкул Осмоновдун аскер тематикасындагы ырлары жана поэмаларындагы «Алыкул Осмоновдун согуш мезгилиниң кийинки чыгармачылыгы», «Алыкул Осмоновдун кыргыз оозеки чыгармаларынын негизинде жасылган ырлары», Алыкул Осмоновдун котормолору Зайыр Мамытбековдун сынында»** деген параграфтарга бөлүнүп, көрүнүп тургандай алдыңкы уч параграфта акындын ырлары жана поэмаларына Зайыр Мамытбеков тарабынан жасалган талдоого басым жасалган. Зайыр Мамытбековдун акындын ар бир ырына берилген сын, пикир, ой, талдоолорун

«Пламенный поэт» монографиясынын мазмунунан алып чыккан. Алыкул Осмоновдун поэтикалық ишмердүүлүгү боюнча Зайыр Мамытбеков тарабынан көлөмдүү аналитикалық иш жүргүзүлгөндүгүн, «Комуз», «Поэзия», «Отуз жаш», «Доор» аттуу ырларына жүргүзүлгөн талдоолоруна токтолуп, акындын М.Ю.Лермонтовдун ырлары, Шота Руставелинин «Жолборс терисисиң жамынган баатыр» поэмасынын котормолорун кандачы талдоого алгандыгын айтып келип, Алыкул Осмоновго акын-новатор катары баа бергендингин белгилеп өтөт.

**«Зайыр Мамытбековдун котормолорунда орус жана чыгыш классиктери: эквиаленттүүлүгү жана адекваттуулугу»** деп аталган 4 глава **«Орус классикалык поэтикалык чыгармалар 3.Мамытбековдун котормосунда»**, **«М.Ю.Лермонтовдун «Маскарад» драмасынын котормосунун эквиваленттүүлүгү жана адекваттуулугу»**, **«Л.Н.Толстойдун «Хәжи Мурат» повестинин котормосу»**, **«Премчанданын аңгемелеринин жасана жапон акындарынын ырларынын котормосу»** деген параграфтарга бөлүнүп, ар бир параграфта Зайыр Мамытбековдун котормолорунун баасын О. Ибраимов, С.Шимеев, К.Рысалиев, К.Джидееванын изилдөөсүнүн алып чыккан. Аталган окумуштуулардын талдоолорун ортого салган.

Диссертациянын корутунду бөлүгүндө иштин максат-милдеттерине, коргоого коюлган жоболорго ылайык адабият таануунун теориялык-типологиялык жана салыштырма-тарыхый методдорун колдонуу менен илимий анализ жүргүзүп, конкреттүү жыйынтыктарды берген. Кыргыз адабият таануусунун, анын ичинде манастанаануу, осмонов таануу, котормо таануу багытындагы олуттуу мааниге илимий-теориялык натыйжаларынын теориялык да, практикалык да мааниси бар.

Диссертациялык иште айрым кемчиликтер да кездешпей койбойт:

1. Диссертациянын текстинде кайталоолор кезигет, айрым учурларда сөзмө сөз кайталоолор болуп калган. Айрым жерлерде параграфка тиешеси жок жыйынтыкоолор кошулууп кеткен («Манас» эпосу Зайыр Мамытбековдун салыштырма-аналитикалык изилдөөсүндө» деп аталган главаны жазып жатып, биринчи параграфтын изилдөө объектилер катары Зайыр Мамытбековдун изилдөөчүнө арналган монографиялар менен катар Алыкул Осмоновдун «Пламенный поэт» монографиялары да белгиленип калган);

2. Окумуштуу-изилдөөчүлөрдүн ысымдарын атоо этикасы айрым жерлерде сакталбай калган (илимий иште окумуштуу-изилдөөчүлөрдүн да ысымын берүүнүн өзүнүн этикасы бар, алгач ошол илимий тармакта изилдөө иштерин жүргүзгөн илимпоздордун хронологияга карата жазылыш керек, айталы манастаануу илимине салым кошкон илимпоздордун алдыңкы сап башында тургандардан баштап, анан кийинки изилдөөчүлөргө өтүү бул өзгөчө көңүл бурулушу керек, мына ушул нерселер да бир катар жерлерде эске алынбай калган, К.Рысалиев, Ш.Акмолдоевалардан кийин гана Р.Кыдырбаевалардын ысымы эскерилет);
3. Акыркы главаларда изденүүчүнүн жеке талдоосу, өз пикирлери эске алынбай калган учурлары кездешет.
4. Мазмуну менен диссертациясынын ичинде берилген параграфтардын аталышы толук берилбей калган учурлар кездешет;
5. Грамматикалык каталар, киришүүдөгү берилген көрсөткүчтөр, диссертациянын мазмунуна дал келбей калган учурлар бар (киришүүдө диссертация 218 бет деп көрсөтүлгөн, бирок 214 бет жүрөт, Колдонулган адабияттардын да тизмесинде да айырмачылык кездешет).
6. Диссертациялык иштин темасына түздөн түз тиешеси бар айрым эмгектер пайдаланылбай калган, айталы Зайыр Мамытбеков эң алгачкылардан болуп изилдөөгө алган Сыдык Каравеевдин чыгармачылыгына карата жазылган эмгектери тууралуу бир гана сүйлөм менен эскерилип кеткен. Бул эмгекке өзүнчө бир параграф берсе, диссертациялык иштин мазмуну дагы салмактуурак болмок.

Жогоруда кемчилик катары саналган ойлор, илимий иштин мазмунун терс таасирин тийгизбейт, илимий ишти кыргыз адабияттаануу илимдерини учур талабына ылайык жазылган эмгек катары баалоого болот.

Изденүүчү Эралиева Ырыс Сагынбекованын «Зайыр Мамытбековдун адабий мурастары» аталышындагы 10.01.01 – кыргыз адабияты адистиги боюнча жазылган иши ЖАКтын кандидаттык диссертацияларга коюлуучу талаптарга толук жооп берет жана анын автору филология илимдеринин кандидиаты илимий даражасын алууга толук татыктуу.

**Расмий экинчи оппонент,  
филология илимдеринин кандидаты,  
доцент**

**К.Н.Жұзупбекова**

Гаскокбай  
Кадрор Соңкулбеков (жөн)  
Мамбетов Е.Г.

